

## КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2009-жылдын 31-июлу N 257

### Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө

(КР 2011-жылдын 23-июнундагы N 53, 2012-жылдын 8-майындагы N 49, 2013-жылдын 8-апрелиндеги N 48, 2014-жылдын 25-декабрындагы N 164, 2015-жылдын 17-июнундагы N 133, 2015-жылдын 30-июлундагы N 205, 2016-жылдын 18-июлундагы N 119, 2017-жылдын 18-январындагы N 3, 2017-жылдын 14-октябрындагы N 174, 2018-жылдын 2-августундагы N 79, 2019-жылдын 7-мартындагы N 33, 2019-жылдын 26-мартындагы N 38 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга жана Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу айыл чарба багытындагы жерлерди коргоого багытталган.

#### 1-берене.

Айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизилсин.

Мораторий төмөнкү сугат айдоо жерлерин которууга (трансформациялоого) жайылтылбайт:

- 1) көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерлерге;
- 2) көрүстөнгө бөлүнгөн жерлерге;
- 3) мамлекеттик же муниципалдык гана менчикте турган жалпы билим берүү объекттерине жана саламаттык сактоо объекттерине, дене тарбия-ден соолукту чыңдоо комплекстерин, ветеринардык, фитосанитардык жана агробиохимиялык лабораторияларды курууга бөлүнгөн жерлерге;
- 4) аскердик, чек аралык объекттерди жана заставаларды курууга бөлүнгөн жерлерге;
- 5) чакан жана ири электр энергетикалык өндүрүштүк кубаттуулуктарды жана 110 кВдан 500 кВга чейинки чыңалуудагы жогорку вольттуу электр чубалгыларды, 110 кВдан 500 кВга чейинки көмөк чордондорду курууга бөлүнгөн жерлерге;
- 6) газ түтүктөрү жана алардын курулмалары, индустриялык-логистикалык борборлор, өнөр жай объектери үчүн бөлүнгөн жерлерге;
- 7) жалпы пайдалануудагы темир, автомобиль жолдорду жана көпүрөлөрдү, туннелдерди, эстакадаларды курууга жана реконструкциялоого бөлүнгөн жерлерге;
- 8) ичүүчү суу менен камсыз кылуучу, сууну бөлүштүрүүчү, тазалоочу курулмалардын мамлекеттик жана муниципалдык объекттерин курууга бөлүнгөн жерлерге;
- 9) Кыргыз Республикасынын аэропортторунун аймактарын кеңейтүүгө бөлүнгөн жерлерге;
- 10) өзгөчө кырдаалдардан жабыр тарткан жарандарды көчүрүү максатында бөлүнгөн жерлерге;
- 11) Баткен, Ош жана Жалал-Абад областтарынын айрым чек арага жакын аймактарынын жерлерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган жерлердин башка категорияларына же түрлөрүнө которуу (трансформациялоо) үчүн бөлүнгөн жерлерге. Ушул чек арага жакын аймактарда жерлерди башка категорияларга же түрлөргө которуу (трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлөт;
- 12) жеке турак үйлөр курулган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же болбосо алардын укук улантуучулары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун

тиешелүү органдары болуп саналган органдардын ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейинки тиешелүү чечимдери бар жер участоктору.

Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык которулган (трансформацияланган) сугат айдоо жерлер жерлердин башка категорияларына которулушу же башка максаттагы багыттар боюнча пайдаланылышы мүмкүн эмес.

Ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун сугат айдоо жерлерин көп жылдык мөмө-жемиш дарактары өстүрүлгөн жерге, жерлердин түрлөрүнө которууга жол берилбейт.

Ушул берененин 2-бөлүгүнүн 12-пункту төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

1) жер участокторун которууга (трансформациялоого) тиешелүү комиссиялардын терс корутундулары бар жер участокторуна;

2) экологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык ченемдердин талаптарына жооп бербеген жер участокторуна;

3) сот органдарынын тиешелүү чечимдери бар жер участокторуна;

4) ыйгарым укуктуу органдардын чечими менен аларга тиешелүү чектөөлөр киргизилген жер участокторуна.

(КР 2011-жылдын 23-июнундагы N 53, 2012-жылдын 8-майындагы N 49, 2013-жылдын 8-апрелиндеги N 48, 2014-жылдын 25-декабрындагы N 164, 2015-жылдын 17-июнундагы N 133, 2015-жылдын 30-июлундагы N 205, 2016-жылдын 18-июлундагы N 119, 2017-жылдын 18-январындагы N 3, 2017-жылдын 14-октябрындагы N 174, 2018-жылдын 2-августундагы N 79, 2019-жылдын 7-мартындагы N 33, 2019-жылдын 26-мартындагы N 38 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

#### **2-берене.**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- айдоо сугат жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына же түрлөрүнө которууну убактылуу токтотсун;

- Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылык принцибин камсыз кылуу максатында айыл чарба багытындагы өзгөчө баалуу жерлерди жарактуу жерлердин башка категорияларына же түрлөрүнө которуунун жол-жобосун так аныктоочу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыксын.

#### **3-берене.**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

#### **4-берене.**

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

*"Эркин Тоо" газетасынын 2009-жылдын 8-сентябрында N 78 жарыяланды*

**Кыргыз Республикасынын  
Президенти**

**К.Бакиев**

**2009-жылдын 25-июнунда**

**Кыргыз Республикасынын  
Жогорку Кеңеши тарабынан  
кабыл алынган**